

«Бекитемин»

Д.25.17.565 диссертациялык
кеңешинин төрагасы,
г.и.д., проф. Низамиев А.Г.

« 5 » март 2018-ж.

Артыкбаева Сонунбү Жумабековнанын “Социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүндө туристтик тармактын ролу (Кыргызстандын түштүгүнүн мисалында)” деген темада 25.00.24. – экономикалык, социалдык жана саясий география адистиги боюнча география илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык иши боюнча Ош мамлекеттик университетинин жана И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы география илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча Д.25.17.565 диссертациялык кеңешинин эксперттик комиссиясынын

КОРУТУНДУСУ

Диссертациялык кеңештин эксперттик комиссиясы, курамында: төрага – э.и.д., профессор Карыбаев С.К., мүчөлөрү – г.и.д., профессор Надыров Ш.М., ф.и.д., доцент Эшиев А.К., Артыкбаева Сонунбү Жумабековнанын 25.00.24. – экономикалык, социалдык жана саясий география адистиги боюнча “Социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүндө туристтик тармактын ролу (Кыргызстандын түштүгүнүн мисалында)” деген темада даярдалган диссертациялык иши, авторефераты, изденүүчүнүн жарык көргөн эмгектери жана илимий жетекчинин пикири менен таанышып чыгып, ошондой эле Ош технологиялык университетинин экономика жана башкаруу факультетинин «Экономика жана бизнес» кафедрасынын кеңейтилген жыйынынын токтомун (2018-жылдын 29-январындагы №6 протоколунан көчүрмө) карап чыгып, төмөнкүдөй корутунду чыгарды:

1. Иштин диссертациялык кенешке диссертацияларды коргоого кабыл алууга укук берилген адистикке ылайык келиши

Артыкбаева Сонунбү Жумабековна тарабынан “Социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүндө туристтик тармактын ролу (Кыргызстандын түштүгүнүн мисалында)” деген темада берилген диссертациялык иш диссертациялык кеңештин профилине ылайык келет.

Иште туризмдин социалдык иш-аракет катары өнүгүүсүнүн жана аймактык уюштурулушунун тармактык жана территориялык негиздери жана өзгөчөлүктөрү изилденип, Кыргызстандын түштүк аймагында туризмдин социалдык потенциалын аныктоо менен анын өнүгүү жана жайгашуу деңгээлине социалдык-географиялык талдоо жүргүзүлгөн. Бул 25.00.24. – экономикалык, социалдык жана саясий география адистигинин паспортуна толугу менен жооп берет.

Диссертациялык изилдөөнүн максатын социалдык чөйрөнүн структуралык жана функционалдык өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү менен анын өсүп-өнүгүүсүндөгү туризм тармагынын социалдык маанисин Кыргызстандын түштүк аймагынын мисалында аныктоо түзгөн. Бул максатка ылайык төмөнкү изилдөөчүлүк **маселелер** аныкталган:

-социалдык чөйрөнүн азыркы коомдогу ордун жана маани-маңызын ар тараптуу иликтөө, жалпылоо жана автордук аныктама берүү менен анын туристтик керектөөлөрдү калыптандыруу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо; социалдык чөйрөнүн курамдык структурасын жана территориялык жайгашуу өзгөчөлүктөрүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн кароо;

-туризмдин социалдык чөйрөнүн тармагы катары социалдык чөйрөгө тийгизген таасирин илимий жактан негиздөө жана анын социалдык функцияларын талдоо;

-Кыргызстандын түштүк аймагынын мисалында туризмди өнүктүрүүнүн жана жайгаштыруунун социалдык потенциалын аныктоо жана азыркы кыргыз туристинин социалдык портретин аныктоо;

-туризм инфраструктурасынын тармактык өнүгүү жана территориялык жайгашуу абалын жана өзгөчөлүктөрүн талдоо; аймактын туризм тармагынын чарбалык ишмердүүлүгүнө социалдык-географиялык талдоо жүргүзүү менен анын өнүгүү жана жайгашуу тенденцияларын жана өзгөчөлүктөрүн ГИС-технологиянын негизинде карталарда көрсөтүү;

-социалдык чөйрөнүн тармактар аралык территориялык комплекс катары өнүгүүсү каралып жаткан аймакта туризмдин социалдык өнүгүүсүнүн өбөлгөсү экендигин тастыктоо; инновациялык өнүгүү алкагында жаңы туристтик ресурстарды жана кызматтарды өздөштүрүү менен тармактын динамикалуу өнүгүүсүн камсыз кылуу мүмкүнчүлүктөрүн негиздөө;

-мамлекеттин социалдык саясатын жүргүзүүдө социалдык туризмди өнүктүрүүнү жана жайылтууну приоритеттүү багыт катары кароо зарылдыгын негиздөө.

Изилдөө объектиси катары Кыргызстандын түштүк аймагында социалдык чөйрөнүн, анын курамында туристтик тармактын өнүгүүсү жана территориялык жайгашуусу каралган.

2. Изилдөө темасынын актуалдуулугу.

Кыргызстан Борбордук Азиядагы жаратылышы абдан кооз жана жайгашуусу уникалдуу болгон туристтик-рекреациялык потенциалы жогору өлкөлөрдүн өлкөлөрдүн катарына кирет. Туристтик тармак өлкөнүн экономикасынын приоритеттүү тармактарынын бири болуп эсептелет. Мында башкы маселе туристтик тармактын социалдык жана экономикалык кайтарымын мүмкүн болушунча көбөйтүү менен анын өнүгүүсүн калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга шарт түзүүгө багыттоодо турары талашсыз. Социалдык багыттагы рынок экономикасын түзүү саясатынын алкагында социалдык чөйрөнүн, анын ичинде туризм тармагынын өлкөнүн комплекстүү өнүгүүсүндөгү ролунун мыйзам ченемдүү түрдө жогорулашы аны ар тараптуу

изилдөө зарылдыгын шарттайт.

изилдөө зарылдыгын шарттайт.

изилдөө зарылдыгын шарттайт.

жүзүндө жетишээрлик деңгээлде изилденбей жатат, бул жаатта илимий эмгектер жокко эсе. Бул багытта экономикалык маанидеги илимий изилдөөлөр басымдуулук кылган менен социалдык чөйрөнү, туризмдин социалдык маанисин географиялык аспектиде кароо, башкача айтканда, анын тармактык жана территориялык өнүгүү факторлорун жана мыйзам ченемдүүлүктөрүн иликтөө, жайгашуу жана өнүгүү өзгөчөлүктөрүн аныктоо абдан маанилүү. Мындан улам изденүүчү тарабынан жүргүзүлгөн илимий изилдөө абдан актуалдуу жана зарыл деп эсептөөгө толук негиз бар.

3. Илимий натыйжалар.

Иште Кыргызстандын түштүк аймагында туристтик тармактын социалдык маанисин арттырууну эске алуу менен пропорционалдуу жайгаштырууга шарт түзгөн төмөнкү илимий негизделген натыйжалар алынды:

1-натыйжа. Изденүүчү тарабынан алгачкы жолу кыргыз география илиминин изилдөө объектиси катары социалдык чөйрөнүн азыркы коомдогу мааниси, адам капиталын кайра жаратуудагы жана өндүргүч күчтөрдү жайгаштыруудагы ролу социалдык-географиялык жактан иликтенген (1-бөлүм, 1.1-параграф).

2-натыйжа. Диссертант тарабынан адабий булактарды талдоонун негизинде социалдык чөйрө түшүнүгү жана анын структуралык курамы жаңы көз карашта такталуу менен анын өнүгүүсүнүн жана жайгашуусунун географиялык өзгөчөлүктөрү жалпылаштырылган (1-бөлүм, 1.2-параграф).

3-натыйжа. Туризм тармагынын социалдык мааниси анын ишмердүүлүгүнүн эң башкы функциясы экендиги негизделген жана анын теориялык жана илимий-усулдук негиздери тереңдетилип такталган (1-бөлүм, 1.3-параграф).

4-натыйжа. Изденүүчү тарабынан Кыргызстандын түштүк аймагынын мисалында туризм тармагынын өнүгүү жана жайгашуусунун социалдык потенциалы аныкталып, типтүү кыргыз туристинин социалдык портрети түзүлгөн (2-бөлүм, 2.1-параграф).

5-натыйжа. Туризм инфраструктурасынын аймактык өнүгүү жана жайгашуу деңгээлине жана туризм тармагынын чарбалык ишмердүүлүгүнө социалдык-географиялык жактан талдоо жүргүзүлүү менен анын өнүгүсүндөгү территориялык диспропорциялар аныкталган (2-бөлүм, 2.2-2.3-параграфтар).

6-натыйжа. Автор аймактын деңгээлинде туризмдин өнүгүүсүнүн жана жайгашуусунун социалдык маанисин жогорулатуунун багыттарын сунуштап, социалдык чөйрөнүн тармактык өнүгүүсүнүн туристтик керектөөлөрдү калыптандыруудагы маанисин стадиялык негизде көрсөткөн (3-бөлүм, 3.1-параграф).

7-натыйжа. Изденүүчү туристтик инновацияларды туристтик сунушту сапаттык жактан кайра түзүүнүн багыты катары негиздеген (3-бөлүм, 3.2-параграф).

8-натыйжа. Мамлекеттин социалдык саясатынын артыкчылыктуу багыты катары социалдык туризмдин мааниси жана түрлөрү иликтенип, аны жайылтуу жолдору сунушталган (3-бөлүм, 3.3-параграф).

4. Изденүүчү тарабынан чыгарылган ар бир натыйжанын (илимий жобонун), тыянактардын жана корутундунун негиздүүлүк жана аныктык даражасы.

Биринчи жана экинчи натыйжа изилденип жаткан тема боюнча чет өлкөлүк жана ата мекендик окумуштуулардын эмгектерин иликтөөгө негизделген.

Үчүнчү натыйжа теманын теориялык жана илимий-методикалык негиздерин тереңдетип талдоого жана таануунун жалпы илимий усулдарына негизделген.

Төртүнчү жана бешинчи натыйжалар тыкыр талдоонун жана эсептөөлөрдүн тыянактары менен тастыкталган.

Алтынчы натыйжа экономикалык анализдин прогрессивдүү усулдары, салыштыруу жана прогноздоо ыкмалары менен аныкталган.

Жетинчи жана сегизинчи натыйжалар иштелип чыккан рекомендациялардын логикалык удаалаштыкта аргументтелиши менен далилденген.

5. Изденүүчү тарабынан чыгарылган ар бир натыйжанын (илимий жобонун), тыянактардын жана корутундунун жаңылык даражасы.

1-натыйжа. Жаңы, алгачкы жолу кыргыз география илиминин изилдөө объектиси катары социалдык чөйрөнүн азыркы коомдогу мааниси, ролу социалдык-географиялык жактан иликтенген.

2-натыйжа. Жарым-жартылай жаңы, изденүүчү социалдык чөйрө түшүнүгүн жана анын структуралык курамын жаңы көз карашта тактаган, анын географиялык өзгөчөлүктөрү жалпылаштырылган.

3-натыйжа. Жарым-жартылай жаңы, туризм тармагынын социалдык мааниси чечмеленген жана анын теориялык жана илимий-методикалык негиздери тереңдетилип такталган.

4-натыйжа. Жаңы, туризм тармагынын өнүгүүсүнүн жана жайгашуусунун социалдык потенциалы алгачкы жолу аныкталган.

5-натыйжа. Жарым-жартылай жаңы, туризм инфраструктурасынын өнүгүү жана жайгашуу абалын аймактык деңгээлде талдоого арналган изилдөөлөр бар.

6-натыйжа. Жаңы. Аймактын деңгээлинде туризмдин өнүгүүсүнүн жана жайгашуусунун социалдык маанисин жогорулатуунун багыттары алгачкы жолу сунушталып жатат.

7-натыйжа. Жаңы. Туристтик инновациялар туристтик сунушту сапаттык жактан кайра түзүүнүн багыты катары мурда сунушталган эмес.

8-натыйжа. Жарым-жартылай жаңы. Социалдык туризмди жайылтуу жолдору сунуш кылынган.

6. Алынган натыйжалардын ички биримдигин жана тиешелүү актуалдуу көйгөйдү, теориялык жана колдонмо маселени чечүүгө багытталышын баалоо

Диссертациянын жоболору социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүндө туристтик тармактын маанисин жогорулатуу маселелерин комплекстүү изилдөөнү көздөйт.

Натыйжалар илимий жана практикалык изилдөөлөр менен тастыкталган. Алынган жыйынтыктар өз ара байланышкан, практикалык сунуштар Кыргыз Республикасынын түштүк аймагынын туристтик тармагын изилдөөнүн натыйжаларына негизделген. Диссертациялык иш каралып жаткан көйгөй боюнча ички биримдикке ээ болгон айрым жаңы илимий натыйжаларды камтыйт, бул автордун география илимине жеке салымын көрсөтөт. Маселени чечүү боюнча сунушталган иш-чаралар жана усулдар жетишерлик аргументтелген.

Иштин мазмуну автордун коргоого алынып чыккан жоболорду, тыянактарды жана корутундуларды терең негиздөөгө умтулуусуна көрсөтүп турат. Изилденип жаткан тема боюна көптөгөн илимий-публицистикалык адабияттар иликтенген. Каралган көйгөй боюнча окумуштуулар менен практиктердин позициялары талданып, методологиялык жана статистикалык материалдар кеңири колдонулган.

7. Изилдөөнүн практикалык маанилүүлүгү. Диссертациянын материалдары Кыргызстанда ар кандай мамлекеттик жана аймактык өнүгүү программаларында туризм тармагынын социалдык маанисин жана натыйжаларын кошо кароо зарылдыгын коет; социалдык комплекс жана туризм чөйрөсүндө аракеттенген мамлекеттик органдар тарабынан укуктук-ченемдик материалдарды даярдоодо, социалдык коргоо ишин жайылтууда, социалдык маанидеги бизнес-структураларды түзүүдө, өкмөттүк эмес, профсоюздук ж.б. уюмдар тарабынан максаттуу иш-чараларды өткөрүүдө негиз болот.

8. Изилдөөнүн экономикалык маанилүүлүгү. Изилдөөнүн натыйжалары Кыргызстандын түштүк аймагында туристтик тармакты анын социалдык маанисин арттырууну эске алуу менен пропорционалдуу жайгаштырууга мүмкүнчүлүк берет; туристтик инновациялык иш-аракетти

киргизүү боюнча сунуштар жалпы социалдык чөйрөнүн материалдык-техникалык базасын заманбап талаптарга келтирүүгө жана калктын, ишканалардын жана аймактардын социалдык-экономикалык деңгээлин жогорулатууга шарт түзөт.

9. Диссертациянын негизги жоболорунун, натыйжаларынын жана тыянактарынын жарыкка чыгышын тастыктоо.

Диссертациялык иштин негизги жоболору жана жыйынтыктары изденүүчү тарабынан КР ЖАК сунуштаган жана чет өлкөлүк мезгилдик басылмаларда, илимий макалалардын жыйнактарында жарык көргөн 24 макалада чагылдырылган.

Публикацияларды карап чыгып, комиссия бул макалалардын мазмуну диссертацияда берилген материалдарды толугу менен чагылдырат деген бүтүмгө келди.

1. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Вопросы маркетинга в туризме [Текст]: / Н.Т.Кожомбердиева, А.Т.Сатыбаев, С.Ж.Артыкбаева //Материалы международной научно-теоретической конференции «Туризм и экономика», посвященной Году поддержки и развития туризма в Кыргызстане. – Ош, 2001. –30-33-б.

2. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. О структуре рекреационного комплекса [Текст]: / А.Г.Низамиев, С.Ж.Артыкбаева //Материалы международной научно-теоретической конференции «Туризм и экономика», посвященной Году поддержки и развития туризма в Кыргызстане. – Ош, 2001. –39-46-б.

3. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Роль маркетинга в развитии туризма юга Кыргызстана [Текст]: / С.Ж.Артыкбаева, А.К.Атабеков //Известия Ошского технологического университета. - Ош, 2010. -№1. -.226-230-б.

4. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Вопросы развития туризма на Великом Шелковом пути [Текст]: / С.Ж.Артыкбаева, А.К.Атабеков // Известия Ошского технологического университета. - Ош, 2010. -№1. - 213-216-б.

5. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Ошская область как объект краеведческого туризма (предпосылки, проблемы, предложения) [Текст]: / А.Г.Низамиев, С.Ж.Артыкбаева //Материалы международной научно-практической конференции «Туристическое и географическое краеведение в условиях кластерно-инновационного развития Казахстана». – Алматы, 2013. - 33-36-б.

6. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Уровень бедности населения как показатель экономического роста [Текст]: / С.Ж.Артыкбаева, Б.Б.Батаев //Вестник Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева. – Бишкек, 2013. -39-42-б.

7. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Основные проблемы трудовой миграции из Кыргызстана в Россию [Текст]: / С.Ж.Артыкбаева, Ж.У.Усанова //Наука, новые технологии и инновации. – Бишкек, 2013. -№5. - 234-238-б.

8. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Особенности и проблемы менеджмента в гостиничном бизнесе [Текст]: / С.Ж.Артыкбаева, Ж.У.Усанова //Вестник Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева. – Бишкек, 2014. -№1. - 8-11-б.

9. Артыкбаева, С.Ж. Особенности развития туристского рынка Кыргызской Республики и его перспективы [Текст] / С.Ж.Артыкбаева //Молодой ученый. – Казань, 2015. -№3 (83). - 909-913-б.

10. Артыкбаева, С.Ж. Повышение качества обслуживания и подготовка кадров для туристской отрасли южных регионов Кыргызской Республики [Текст] / С.Ж.Артыкбаева //Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма». - Уфа, 2015. - С. 65-72.

11. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Развитие институционального механизма социальной защиты детей в Кыргызстане в условиях суверенности [Текст]: / С.Ж. Артыкбаева, Н.А. Марасулова //Материалы VI международной научной конференции «Актуальные вопросы современной педагогики». - Уфа, 2015. - 28-31-б.

12. Артыкбаева, С.Ж. Проблемы антикризисного регулирования и управления социально-экономическими процессами Кыргызской Республики [Текст] / С.Ж.Артыкбаева //Экономика и предпринимательство. – Москва, 2014. - №11 (ч.4) - 147-150-б.

13. Артыкбаева, С.Ж. Социальное положение и уровень жизни населения Кыргызской Республики [Текст] / С.Ж.Артыкбаева //Материалы IV международной научной конференции «Экономика, управление, финансы». - Перм, 2015. - 194-197-б.

14. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Рекреационные ресурсы Юго-Западного Тянь-Шаня и их зависимость от природных и социальных факторов (аналитический обзор литературы) [Текст] / С.Ж.Артыкбаева, А.К.Култаева // Молодой ученый. – Казань, 2015. -№8 (88). –357-359-б.

15. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Развитие и размещение туризма в Кыргызстане: эколого-экономическое обоснование [Текст]: /А.Г.Низамиев, А.К.Култаева, С.Ж.Артыкбаева // Молодой ученый. – Казань, 2015. -№8 (88). - 360-363-б.

16. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Оценка динамики социально-экономической дифференциации южных регионов Кыргызской Республики [Текст]: / С.Ж.Артыкбаева, Г.А.Маметова // Материалы III международной научной конференции «Актуальные вопросы экономики и управления». – Москва, 2015. -120-124-б.

17. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Анализ финансового состояния предпринимательской деятельности в сфере туризма Ошской области

Кыргызской Республики [Текст]: / С.Ж.Артыкбаева, П.К.Алишева // Молодой ученый. – Казань, 2016. -№ 2 - 424-427-б.

18. Артыкбаева, С.Ж. Сущность и особенности маркетинга в сфере образования [Текст] / С.Ж.Артыкбаева //Материалы VIII международной научной конференции «Проблемы и перспективы развития образования». - Краснодар: Новация, 2016. - 43-47-б.

19. Артыкбаева, С.Ж. Оценка качества жизни населения как форма изучения социально-географического пространства Кыргызской Республики [Текст] / С.Ж.Артыкбаева //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - Москва, 2015. -№11 - 84-89-б.

20. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Роль международного туризма в развитии экономики Кыргызской Республики [Текст]: / С.Ж.Артыкбаева, Э.Н.Толонов // Успехи современной науки и образования. - Белгород, 2016. Т. 3. -№11. - 160-165-б.

21. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Жаратылышты рекреациялык пайдалануунун өзгөчөлүктөрү [Текст] / С.Ж.Артыкбаева, А.К.Култаева //Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. - Ош, 2016. - №4. – 62-65-б.

22. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Роль семьи в формировании социальной защищенности детей (аналитический обзор литературы) [Текст]: / С.Ж.Артыкбаева, Н.А.Марасулова, Ж.Жанибек кызы //Материалы IV международной научной конференции «Право: современные тенденции». - Краснодар, Новация, 2017. - 63-65-б.

23. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Социалдык чөйрөнүн тармактык курамы жөнүндө [Текст]: / С.Ж.Артыкбаева, Б.М.Айтыкулова, Ж.Т.Шерматова // Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. Атайын чыгарылыш (6). - Ош, 2017. - 174-178-б.

24. Артыкбаева, С.Ж. ж.б. Социалдык чөйрөнүн калыптануу зарылдыгы жана анын азыркы коомдогу мааниси [Текст]: / С.Ж.Артыкбаева, А.Г.Низамиев, Б.М.Айтыкулова //Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. Атайын чыгарылыш (6). - Ош, 2017. - 188-192-б.

10. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна ылайык келиши.

Автореферат диссертациянын мазмунуна, анын максатына жана маселелерине толугу менен ылайык келет. Авторефератта орус жана англис тилдеринде резюме берилген.

11. Жетектөөчү мекемени, расмий оппоненттерди дайындоо боюнча сунуштун негиздүүлүгү.

Диссертациялык кеңештин эксперттик комиссиясы кандидаттык диссертация боюнча:

жетектөөчү уюм катары Социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институтунун социалдык иш кафедрасын;

биринчи расмий оппонент катары э.и.д., профессор Карыбаев С.К., изилденген маселеге жакын төмөнкү эмгектери бар:

1. Закономерности и принципы природопользования. // Вестник КГУ им. И.Арабаева, №3 (II), 2011. с.156-161.

2. Природная среда и экономика: их взаимосвязь, зависимость. // Вестник КГУ им. И.Арабаева, №3 (II), 2011. с.161-166.

3. Экономический механизм регулирования природопользования и охраны окружающей среды в Кыргызской Республике /Иссык-Кульск. гос. ун-т им. К.Тыныстанова. – Каракол, 2011. – 160 с.;

экинчи расмий оппонент катары г.и.к., доцент Жумашев К.Ж., изилденген маселеге жакын төмөнкү эмгектери бар:

1. Экологические аспекты развития туризма горного Кыргызстана // Сб. научн. статей. КазНГУ им.Абая. - Алмата, 2009. с. 225-228.

2. Природные предпосылки развития экологического туризма Чон-Кеминской долины // Вестник КГУ им. И. Арабаева. Бишкек, 2013. С . 89-92.

3. История развития альпинизма в мире и Кыргызстане // Вестник КГУ им. Ж.Баласагына - Бишкек, 2012. с. 204-207.

дайындоону сунуштайт.

Диссертациялык кеңештин эксперттик комиссиясы берилген документтерди карап чыгып, Артыкбаева Сонунбү Жумабековнанын “Социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүндө туристтик тармактын ролу (Кыргызстандын түштүгүнүн мисалында)” деген темада 25.00.24. – экономикалык, социалдык жана саясий география адистиги боюнча география илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишин Ош мамлекеттик университетинин жана И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы география

илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча
Д.25.17.565 диссертациялык кеңешине кабыл алууну сунуштайт.

Эксперттик комиссиянын төрагасы,

э.и.д., профессор

Карыбаев С.К.

Комиссиянын мүчөлөрү:

г.и.д., профессор

Надыров Ш.М.

ф.и.д.

Эшиев А.К.

Комиссия мүчөлөрүнүн колдорун тастыктайм:

Д.25.17.565 диссертациялык кеңешинин
окумуштуу катчысы, г.и.к, доцент

Молдошев К.О.